

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д 10.24.699 диссертациялык кеңешинин эксперттик комиссиясынын мүчөсү, филология илимдеринин доктору, доцент С.С.Жумалиевдин Алишова Изат Култаевнанын «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» аттуу 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишине берген

КОРУТУНДУ ПИКИРИ

I. Диссертациялык кеңеште корголо турган кандидаттык диссертациянын адистикке тиешелүүлүгү.

Алишова Изат Култаевнанын «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» аттуу 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иши 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистигинин профилине дал келет.

Изилдөөнүн максаты катары тектеш эмес англис жана кыргыз тилдериндеги тууганчылык терминдердин келип чыгышын, өнүгүшүн, жалпы семантика-структуралык, семантика-функционалдык, стилдик бөтөнчөлүктөрүн салыштырып изилдөө маселеси тандалып алынган.

Бул максатка жетүү үчүн төмөндөгүдөй конкреттүү милдеттер коюлуп, аткарылган:

- 1) ар кандай булактардан алынган кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдерди системалаштыруу;
- 2) салыштырылып жаткан тилдердеги тууганчылык айрым терминдердин этимологиясын аныктоо;
- 3) кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдердин жалпылоочу жана айырмалоочу өзгөчөлүктөрүн салыштырып изилдөө;
- 4) кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдерине структура-семантикалык илик жүргүзүү;
- 5) кыргыз жана англис тилдериндеги түз жана кыйыр тууганчылыкты туюндурган лексикалык каражаттарга лексика-семантикалык талдоо жүргүзүү;



6) салыштырылып жаткан тилдердеги туугандык ар бир терминдин компоненттеринин семантикалык структураларынын интегралдык жана дифференциалдык (жеке) белгилерин аныктоо;

7) изилденип жаткан тилдердеги туугандык жакындык иерархиясындагы терминдердин семантикасындагы имплициттик жана эксплициттик компоненттерди аныктоо жана аларга мүнөздөмө берүү;

8) гетеронимия, гиперонимия жана гипонимия семантикалык кубулуштары менен тууганчылык терминдердин байланышына илик жүргүзүү.

9) кыргыз топонимикасы менен антропонимикасындагы тууганчылык терминдерге тиешелүү аталыштарды иликтөө.

Изилдөөнүн методологиялык базасы жана методдору катары чет өлкөлүк жана мекендеш лингвисттердин эмгектери, алардагы теориялык жоболор пайдаланылган. Изилдөө учурунда сыпаттама, салыштырма, типологиялык, салыштырма-тарыхый методдору, ошондой эле анализ жана синтез, индукция, дедукция, системалаштыруу аналогия, моделдештирүү, этимологиялык талдоо өңдүү ыкмалар колдонулган. Бул метод-ыкмалар изилдөөнүн негизги максатына жетүүгө өбөлгө түзгөн.

II. Теманын актуалдуулугу.

Тандалган теманын актуалдуулугу жана тил илими үчүн зарылдыгы төмөндөгү негиздер менен түшүндүрүлөт:

Тууганчылык терминологиясынын татаалдыгы жана ар тараптуулугу тууганчылык түшүнүгүнүн өзү маданий жана тарыхый кубулуштарга таандык социалдык, тарыхый, аксиологиялык өңдүү бир катар аспектилерге ээ адамзаттык масштабдагы түшүнүк экендиги менен шартталган. Ошол себептүү тууганчылык терминологиясын изилдөө интердисциплинардык мүнөзгө ээ. Тагыраак айтканда, аны изилдөө тилдик алкактан чыгып, жогоруда саналып өткөн өңүттөрдөн каралчу маселелерди да ар тараптуу иликтөө зарылдыгын жаратат. Мындан тышкары сөз болуп жаткан объектинин тарыхый өңүтү байыркы европалык коомдогу матриархаттын же патриархаттын үстөмдүгүнөн тартып, коомдук формацияларга түздөн-түз байланышкан маселелердин бүтүндөй комплексин өзүнө камтышы, изилдөө ишинде карала турган проблеманын тамырынын тереңдигинен, материалдардын кеңири масштабынан кабар берет.

Иште тектеш эмес тилдеги тууганчылык лексикасынын салыштырма планда изилдениши өзүнчө өңүт катары эсептелүү менен, тууганчылык терминдеринин семантика-функционалдык табияты атайын изилдөөгө муктаждыгы жана кыргыз тил илиминде кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдери салыштырылып изилденбегендиги менен иштин актуалдуулугу аныкталат.

III. Иштин жыйынтыктарынын илимий жаңылыгы катары төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:

1) кыргыз, англис тилдериндеги тууганчылык атоолордун жалпы жана өзгөчө сапаттарга ээ салыштырма-типологиялык моделинин иштелип чыгышы;

2) тууганчылык терминдеринин эки тилде гиперонимдик-гипонимдик, гетерогендүү-гомогендүү, денотативдик-коннотативдик, нейтралдуу-экспрессивдүү / эмоционалдуу, башкы-кошумча, алгачкы-дериваттык ж.б семаларынын аныкталып сыпатталышы;

3) тууганчылык байланыштардын эки тилдеги номинанттарынын этимологиясы, эволюциясы, семантикалык жактан байышы жана бутактанышына тиешелүү мурда белгисиз болгон айрым маалыматтардын ачыкталып көрсөтүлүшү;

4) англис тууганчылык терминдерди кыргыз аудиториясында өздөштүрүүгө ыңгайлуу ыкмалардын сунушталышы.

Коргоого сунушталган жоболору

1. Туугандыктын көптөгөн социо-биологиялык касиеттерине ылайык, ар кайсы элдердеги тууганчылык терминдеринин түзүлүшү, ырааты ар башкача жайгаштырылган; мындай "катмарлануу" ыкмасы туугандык системанын ар бир элдеги өзгөчөлүгүн аныктайт.

2. Тууганчылык тутуму үй-бүлөлүк мамилелердин ар кандай түрлөрү чагылдырылган терминдер менен, ошондой эле белгилүү бир социалдык мамилелер тутуму менен байланыштуу.

3. Салыштырылып жаткан тилдерде тууганчылык терминдеринин системасынын өнүгүшүнүн жалпы тенденциялары полисемиянын пайда болушунан, терминдердин пассивдүү лексикага, атап айтканда, архаизмдерге айланышынан, тууганчылыктын жана тууганчылык касиеттин конкреттүү терминдеринин сандык кыскарышынан, тууганчылыктын көптөгөн терминдеринин маанилеринин семантикалык трансформацияларга кабылышынан көрүнөт.

4. Салыштырылып жаткан тилдерде тууганчылык иерархиясы тарыхый, маданий, биосоциалдык факторлор аркылуу аныкталып, ал факторлордун таасири тилдик каражаттар аркылуу чагылдырылат.

IV. Диссертациядагы жыйынтыктардын жана корутундулардын илимий жактан негизделиши.

Изилдөөчү тарабынан төмөнкүдөй илимий натыйжалар алынган:

1-жыйынтык. Кыргыз, англис тилдериндеги тууганчылык терминдердин жалпы жана өзгөчө сапаттарга ээ салыштырма-типологиялык моделинин иштелип чыгышы;

2-жыйынтык. Тууганчылык терминдеринин эки тилдеги гиперонимдик-гипонимдик, гетерогендүү-гомогендүү, денотативдик-коннотативдик, нейтралдуу-экспрессивдүү / эмоционалдуу, башкы-кошумча, алгачкы-дериваттык семаларынын аныкталып сыпатталышы;

3-жыйынтык. Тууганчылык байланыштардын эки тилдеги номинанттарынын этимологиясы, эволюциясы, семантикалык жактан байышы жана бутактанышына тиешелүү айрым маалыматтардын көрсөтүлүшү;

4-жыйынтык. Кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдеринин антропонимикалык, ономаσιологиялык жана топонимикалык өзгөчө белгилеринин функционалдык-семантикалык жактан иликке алынышы.

V. Сунушталган жыйынтыктардын жаңылык деңгээли.

1-жыйынтыгы жаңы, себеби биринчи жолу кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдеринин салыштырма-типологиялык модели сунушталган;

2-жыйынтыгы жаңы, анткени тууганчылык терминдеринин эки тилдеги гиперонимдик-гипонимдик, гетерогендүү-гомогендүү, денотативдик-коннотативдик, нейтралдуу-экспрессивдүү / эмоционалдуу, башкы-кошумча, алгачкы-дериваттык семалары аныкталган;

3-жыйынтыгы салыштырмалуу жаңы, себеби кыргыз тилиндеги айрым тууганчылык терминдеринин этимологиясы менен семантикалык өнүгүүсү белгиленген, ал эми эки тилдеги тууганчылык байланыштардын семантикалык жактан байышы жана бутактануу процесстеринин изилдениши жаңы;

4-жыйынтыгы да жаңы. Анткени кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдеринин антропонимика, ономаσιология жана топонимикага байланыштуу өзгөчөлөнгөн белгилери алгачкы ирет функционалдык-семантикалык өңүттөн иликке алынган.

VI. Алынган жыйынтыктардын теориялык жана колдонмо багыттарга тиешелүү маселелерди чечүүдөгү наркы.

Иштин теориялык мааниси катары туугандык аталыштарды функционалдык-семантикалык микросистемалар боюнча топтоштуруу, кыргыз жана англис тилдеринин тууганчылык тегине негизделген терминдердин семантикалык маанилеринин иерархиясын жана айрым семантикалык түзүмдөрдү нейтралдаштыруу мыйзамченемдүүлүгүн изилдөө, тектеш эмес тилдерди синхрондук-салыштырма изилдөө теориясы жана алардын өз ара агглютинативдүү, агглютинативдүү эмес түзүлүштөгү тилдер менен байланыш проблемаларын иштеп чыгуу аракеттерин белгилөөгө болот.

Иштин практикалык мааниси катары изилдөөнүн жыйынтыктары кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылыкка байланыштуу тилдик каражаттардын которулушуна

жана изилденишине көмөк көрсөтөт, ошону менен бирге англис-кыргыз жана кыргыз-англис терминологиялык сөздүктөрүн түзүүдө, англис тилин кыргыз мектептеринде окутууда, кыргыз жана англис тилдеринин тарыхый лексикологиясы, семасиологиясы боюнча окуу куралдарын, типтүү жана жумушчу программаларды, лекциялык курстардын тексттерин даярдоодо теориялык материал катары колдонууга болот.

VII. Диссертациянын негизги жоболорунун, жыйынтыктарынын жана корутундуларынын жарыяланышы.

Диссертациянын негизги мазмуну изденүүчүнүн төмөндөгү илимий эмгектеринде чагылдырылган:

1. Алишова, И. К. Кыргыз жана англис тилдериндеги туугандык, жакындык мамилени билдирген сөздөргө структуралык анализ [текст] / И. К. Алишова // К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2010. – №1 (16) – стр. 135-136.

2. Алишова, И. К. Лексико-семантическое значение терминов родства «күйөө-husband» в кыргызском и английском языках» [текст] / И. К. Алишова // К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы – 2011. – №1 (18) – стр.167-169. <http://www.elibrary.ru>

3. Алишова, И. К. Туугандык жакындык терминдердин эркеттүүдөгү колдонулушу [текст] / И. К. Алишова// К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2012, №(23) – стр. 224-225. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id>

4. Алишова, И. К. Проблемы перевода терминов родства с кыргызского на английский язык [текст] / И. К. Алишова // Вестник Международный университет Кыргызстана – 2012. – №2 (22) – стр. 106-108. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27593573>

5. Алишова, И. К. Улуттук өзгөчөлүктөрдү англис тилине которуудагы кыйынчылыктар [текст] / И. К. Алишова // Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры – 2015. – №1(47) – стр. 6-8. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329938>

6. Алишова, И. К. Туугандык жакындык терминдердин жаш курак өзгөчөлүктөрүнө карай берилиши [текст] / И. К. Алишова// Вестник Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына. – 2017.– (2) – стр.75-76. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906333>

7. Алишова, И. К. Представление концепта «Семья» в разных культурах [текст] / И. К. Алишова, М. Сатыбалдиева // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2021 – №3 (44) – стр.13-17. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47195311>

8. Алишова, И. К. Котормодогу тилдик дуйнө таанымдын семиотикасы (англис жана кыргыз тилдеринин негизинде) [текст] / И. К. Алишова, Турар кызы М // Вестник

Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1 – (49) – стр. 51-54.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=54088132>

9. Алишова, И. К., М. Алишованын “Асек” аңгемесине концептуалдык талдоо [текст] / И. К. Алишова, Турар кызы М // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1 (49) – стр. 53-58. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54088131>

10. Алишова, И. К. Английское местоимение и его функциональное соответствие в кыргызском языке [текст] /И. К. Алишова, М.Бектемирова // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1 (49) – стр. 63-67. <https://www.kyrlibnet.kg/item.asp?id=47195311>

11. Алишова, И. К. Тууганчылык терминдеринин макал-лакаптардагы колдонулушу [текст] /И. К. Алишова // Международный научный журнал «Alatoo Academic studies». – 2023. – №3 – стр. 205-212. <https://doi.org/10/17015/aas/2023.233.22> – 0,203.

12. Алишова, И. К. Знание семи предков или роль генеалогии в кыргызской обществу [текст] / И. К. Алишова // Международный журнал “Бюллетень науки и практики”. – 2023. – №11 – стр. 505-508. <http://www.bulletennauki.ru/> – 0,267.

13. Алишова И. К, Козуев Д. И. Ономазиологический аспект терминов родства в кыргызском и английском языках [текст] / И. К. Алишова, Д. И. Козуев // Международный журнал “Бюллетень науки и практики”. – 2025. - Т. 11. - №1. - С. 380-384. <http://www.bulletennauki.ru/>. <http://doi.org/10/33619/2414-2948/110/45> -0,262

VIII. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши.

Авторефератта диссертациянын негизги мазмуну кыскача чагылдырылган. Автореферат диссертацияга шайкеш келет.

Ишке карата сунуштар жана кемчиликтер

1. Иштин 11-12-беттериндеги Барсбек, Эрен Улугка байланыштуу маалыматтын интернет-шилтемеси ачылбайт, анын ордуна алынган түз булагы катары 2025-жылы жарык көргөн С.Байгазиевдин “Байыркы Орхон-Енисей жазууларынын этикасы жана педагогикасы” атуу эмгегинин 6-бетин көрсөтүү керек.
2. Эңчилүү ысымдар ташымалданган учурлары кездешет. Мисалы: 16-бетте мурунку сабында *Л.С.Кара-*, кийинки сабында *оолдун*, ..., о.э. адамдын өз аты, атасынын ысымы мурунку сапта калып, фамилиясы кийинки сапта жазылып калган учурлары да арбын. Мисалы: мурунку сапта *К.З.*, кийинки сапта *Зулпукаров (16)*, мурунку сапта *А.С.*, кийинки сапта *Кызласова (16)*, мурунку сапта *С.Ф.*, кийинки сапта *Миржанов (17) ж.б.*
3. 41-бетте “Ал эми сөз болуп жаткан эки тилдеги тууганчылыкка байланышкан терминдердин айрым бир жеке маселелерин кароодо ишибизде этимологиялык,

этнолингвистикалык, семантикалык, лингвомаданият таануучулук анализ жүргүзүү өңдүү атайын методдору да колдонулду» деп тил илиминин изилдөө багыттарын методдор катары белгилейт.

4. Ушул эле жерде “сүрөттөөчү ыкма”, кийинки сүйлөмүндө “метод” деп жазат. Изилдөө жүргүзүүдөн мурда изилдөө ыкмасы менен методдун айырмачылыгын ажыратып таанып алуу зарыл, андыктан методдорду тактап коюу зарыл.
5. Диссертациянын мазмунунда көрсөтүлгөн бөлүмдөрдүн беттери менен иштин беттери бири-бирине дал келбейт, жылышып кеткен. Мисалы, мазмунунда киришүү 4-бет деп көрсөтүлсө, диссертациялык ишинде 3-бетте, 1-бабы 12-бет деп көрсөтүлсө, ишинде 11-бет ж.б.
6. А.Ж.Сатубалдинанын “Системы термины родства в английском и казахском языках (сравнительный анализ)” изилдөөсүнөн алынган жерлерге шилтеме берүү зарыл.
7. С.С.Жумалиевдин диссертациясынан алынган материалдарга шилтемелери көрсөтүлбөй кеткен жерлери орун алат. Мисалы, 50, 51, 55, 56-беттер.
8. Абзац коюлбай калган жерлери көп: *Чоң ата* – баланын атасынын атасы (59), *Ата* – зат. Балалуу болгон эркек (59), Таза кандуулук үчүн (61), Кыргыздар жетинчи урууга (61) ж.б.
9. 73-бетте “Кыргыз жана англис тилдеринде дээрлик бардык кан туугандары бир сөз менен аталат – ата, эне, эже, байке” деп жазат, бирок англичесин көрсөтпөйт. Тактап бербесе эки тилде тең *ата, эне ...* деп айтылат деп түшүнүп калууга болот.
10. Орусча сөздөрдүн ордуна кыргызчасын колдонууну сунуштайбыз. Мисалы: *участок, адекваттуу, нюанс, идентификация, канондору, ситуация, консолидациясы* ж.б.
11. Терминдерди тактап жазуу зарыл, мисалы, *ономасиялык* эмес *ономасиологиялык* ж.б.
12. Диссертациялык иште жана авторефератында орфографиялык, пунктуациялык, техникалык каталары кездешет. Мисалы, орфографиялык: *изилдөөлөрдүн (16), денотативдуулөр (33), туз (33), дескрептивдик (38), келин үчүн (48), куйөөсунун, тугөй (49), китай (52), уйдүн (57), республикасынын (59), уксан (59), бобойуң (59), үчүн (60), жугүртүүсү (60), гулдөтүп (61), чон, чон таята (69), түшүндүрөт (70), туугундук (84), жетишсидик (91), Герман (93), Англис тилинин (94), антропонимиконун (115) ж.б.;*
пунктуациялык: *эмгеги-бул (31), эскерүү,мында (32), айым, деген (35), укум тукум (59), ата бабасы (59), ата - жото (59), эстутумду (60), кенен,терең (60), айтылат,бул (60); абзац сакталбаган жерлери көп: Таза кандуулук ж.б.;*
техникалык: *экигебөлүнөт (32), эстутум (60), ооз эки (109) ж.б.*

IX. Жетектөөчү мекемени жана расмий оппоненттерди бекитүү боюнча сунуштун негизделиши.

Алишова Изат Култаевнанын «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» аттуу 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишине төмөндөгүлөрдү сунуш кылат:

Жетектөөчү мекеме катары К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы сунушталат: 722360, Кыргыз Республикасы, Каракол ш., Абдрахманов көч., 103.

Биринчи расмий оппонент катары филология илимдеринин доктору (10.02.01 – кыргыз тили), доцент, И.Арабаев атындагы КМУнун мамлекеттик тил жана маданият институтунун директору

Жумалиев Самат Субанкулович сунушталат.

Илимий эмгектери:

1. Жумалиев, С. С. “Манас” жана Ч. Айтматов: тарых, тил жана адабияттагы тарыхый чындыктын байланышы (“Манас” эпосунун хроно-топологиялык стратификациясы). [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2019. – 212-218-бб.
2. Жумалиев, С. С. Алтай теориясы: кыргыз жана монгол тилдериндеги лексикалык параллелдер. [Текст]: С. С. Жумалиев // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2020. – 128-133-бб.
3. Жумалиев, С. С. Кыргыз тилинин тарыхы (Эң жаңы доордогу кыргыз тили). [Текст]: окуу китеби / С. С. Жумалиев. – Бишкек: “Улуу тоолор, 2021. – 328 б.
4. Жумалиев, С. С. Кыргыз тилинин сөздүк курамынын тарыхый катмарлары. [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2021. – 142-146-бб.
5. Жумалиев, С. С. О методологии современной экспериментальной психолингвистики. [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2022. – 255-258-бб.
6. Жумалиев, С. С. Байыркы түрк жана эски жазма адабий тилдери. – Бишкек, 2023. – 132 б.

Экинчи расмий оппонент катары филология илимдеринин кандидаты (10.02.20 – салыштырма-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими), доцент, Кыргыз-Түрк

“Манас” университетинин филология кафедрасынын улук окутуучусу **Бектурова Анаркан Абдыжалиевна** сунушталат.

Илимий эмгектери:

1. Бектурова, А. А. символ «Барс» в кыргызской языковой картине мира / А. А. Бектурова, Г. А. Байгобылова, Ж. Б. Чотиев // Общество, язык и культура XXI века : Материалы XXXVIII Международной научной онлайн-конференции, посвящённой 25-летию юбилею Кыргызско-Турецкого университета «Манас», Санкт-Петербург-Бишкек, 29–30 апреля 2021 года. – Санкт-Петербург-Бишкек: Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт иностранных языков», Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 2021. – С. 257-262. – EDN WWHTNG.
2. Бектурова, А. А. “Categorical Features Of Concepts Zhurok And Heart In Kyrgyz And English Language Pictures Of The World” [Текст]: А. А. Бектурова // Bulletin of Science and Practice, 2022.
3. Бектурова, А. А. Корпусный анализ концепта верблюд в кыргызской лингвокультуре. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №11. – С. 509-518.
4. Бектурова, А. А. Понятийные признаки концепта жүрөк/heart. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №12. – С. 461-473.
5. Бектурова, А. А. Некоторые элементы кыргызской национальной одежды белдемчи как воплощение этнокультурного кода. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №12. – С. 416-422
6. Бектурова, А. А. Cultural Parallels and Unique Features of Native Americans and Kyrgyz People: A Comparative Analysis. [Текст]: А. А. Бектурова // Бюллетень науки и практики. 2024. – Т. 10. №5. – С. 718-724.

Алишова Изат Култаевнанын «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» аттуу 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын ЖАК тарабынан кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарына жооп берет.

Андыктан диссертант **Алишова Изат Култаевнанын** «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин


материалдарында)» аттуу 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин айтылган сунуштарды эске алуу менен алдын-ала коргоого сунуштаса болот деп ойлойбуз.

Эксперттик комиссиянын мүчөсү,

филология илимдеринин доктору,

доцент

С.С.Жумалиев



Эксперттик комиссиянын мүчөсү катары көңүлү менен кабыл алынат.

Жумалиев С.С. катпы, д.и.к., доц.



18.02.2025